

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Укук бузуу жөнүндө иш боюнча жаза чарасын колдонуу жөнүндө/
о наложении взыскания по делу о правонарушении

Протоколдун №/к протоколу № 19-01-004-01-8-000005 от « 21 » 11 20 24 ж./г.

Чуйская область, Кара-Балга
чыгарылган жер/место вынесения

« 21 » 11 20 24 ж./г.
чыгарылган күнү/дата вынесения

Мен/Я, Джумабаев Нурадил Бейшеневич

(ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү/Ф.И.О. уполномоченного лица)

Политическая партия "Жаны Кыргызстан"

(жоопкерчиликке тартылуучу жак жөнүндө маалымат: жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы/
сведения о лице, привлекаемого к ответственности, Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

Бишкек, []

(туулган күнү, жашаган жери/дата рождения, место жительства)

ТАПТЫМ/УСТАНОВИЛ:

Нарушение условий проведения предвыборной агитации

(ишти кароодо аныкталган жагдайлар/ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

КР УБЖКнын төмөндөгү ченемин бузган болуп эсептелинет: что является нарушением следующей нормы КоП КР:
ст. 65 ч. 3

(укук бузуу жасагандыгы үчүн каралган берене, болугу/статья, часть правонарушения)

Жогорудагылардын негизинде, КР УБЖКнын 518-беренесине жетекчиликке алып, / На основании вышеизложенного,
руководствуясь статьей 518 КоП КР,

ТОКТОМ ЧЫГАРДЫ/ПОСТАНОВИЛИ:

1. 650 эсептик көрсөткүч түрүндө жаза чарасы колдонулсун/наложить взыскание в виде штрафа 650 расчетных
показателей.

65000.0

(сан түрүндө сумма, жазуу түрүндө сумма/сумма цифрами, сумма прописью)

2. Эскертүү түрүндө жаза чарасы колдонулсун/наложить взыскание в виде предупреждения

Эгерде ушул токтомго КР УБЖКнын 547-беренесине ылайык даттануу берилбесе, бул токтом 10 күн өткөндөн
кийин күчүнө кирет/Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней, если оно не было обжаловано, в
соответствии со статьей 547 КоП КР.

Ыйгарым укуктуу адамдын колу/Подпись уполномоченного лица

Токтомдун көчүрмөсүн алдым/копию постановление получи(а)

Политическая партия "Жаны Кыргызстан" от « 21 » 11 20 24 ж./г.

Эскертүү /Примечание:

КР УБЖКнын 539 жана 547-беренелерине ылайык, ушул бузуу жөнүндө токтом даттануу мөөнөтү аяктагандан кийин мыйзамдуу күчүнө кирет,
ушул токтомдун көчүрмөсү жоопкерчиликке тартылган адамдын колуна тапшырылган же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып 10
күндүн ичинде даттанууга болот. / В соответствии со статьями 539 и 547 КоП КР настоящее постановление о нарушении вступает в законную силу по
истечении срока на обжалование, может быть обжаловано в течение 10 (десять) дней со дня вручения лицу или его представителю, привлеченному к
ответственности за нарушения копии настоящего постановления.

Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу, токтомдун көчүрмөсү тапшырылган же аны почта аркылуу алынган күндөн тартып
10 күндүн ичинде берилиши мүмкүн. Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөлүү себептерден улам өтүп кеткен учурда ага карата токтом чыгарылган
адамдын арызынын негизинде бул мөөнөт сот тарабынан калыбына келтирилет. Мөөнөттү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүү себептери
документтер менен тастыкталган, адамдын өорусу, анын иш сапында жүргөндүгү, табигый кырсыктар ж.б. болушу мүмкүн. / Жалоба на
постановление по делу о правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вручения копии постановления или получения его по почте. В
случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено постановление,
восстанавливается судом. Уважительными причинами пропуска срока могут быть подтвержденные документами болезнь лица, нахождение его в
командировке, стихийное бедствие и т.п.

КР УБЖКнын 563-беренесине ылайык, айып ушул токтом тапшырылган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирбестен төлөнүүгө тийиш. Айып
белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда, КР УБЖКнын 568-беренелерине ылайык туум эсептелип, айып салуу жөнүндө токтом жана туумду
эсептөө жөнүндө токтомдор мажбурлоо жолу менен аткарылууга тийиш. / В соответствии со статьей 563 КоП КР штраф должен быть уплачен не
позднее 30 дней со дня вручения настоящего постановления. При неуплате штрафа в установленные сроки согласно ст. 568 КоП КР постановление о
наложении штрафа и начисление пени подлежит принудительному исполнению.

Жогоруда көрсөтүлгөн укуктарым жана милдеттерим мага тушундурулду/

Мне разъяснены мои права и обязанности

(укук бузуучунун колу/подпись правонарушителя)

